

ДОЛБООРДУН БАЯНДАМАСЫ

Долбоордун негизги максаты - Кыргызстандын туризм секторундагы чакан жана орто ишканалар (ЧОИ) арасында өндүрүштүн жана керектөөнүн (ТКӨ), ошондой эле электр кубатын жана ресурстарды натыйжалуу үнөмдөөнүн (ЭНУ) туруктуу моделдерин илгерилетүүнүн эсебинен энергетикалык коопсуздукка жана туруктуу өнүгүүгө жардам берүү болуп саналат.



Узактыгы:

48 ай

(2020-ж. марты – 2024-ж. февралы)

Максаттуу топтор:

HoReCa секторунун чакан жана орто ишканалары, туристтик ассоциациялар, технологияларды жөнөтүүчүлөр, мамлекеттик мекемелер, туристтер жана керектөөчүлөр, билим берүү мекемелери.

НЕГИЗГИ МАКСАТТУУ АУДИТОРИЯ

Бардык 7 региондордо жана 2 шаарда (50гө жакын мейманкана, 150дөй ресторан жана кафелер) 300 чакан жана орто ишканалар ТКӨнүн жана ЭНУ, өздөрүнүн билимдерине жана билгичтиктерине баа берүү, тике консультациялар жана онлайн материалдарга жетүү жөнүндө зарыл билимдерди тренингдер аркылуу алышат.



20% максаттуу чакан жана орто ишкана, ТКӨнүн принциптерине негизделген, ТКӨ / ЭНУ кабыл алган чаралардын аркасында жаңы жумуш орундарын түзүштү.



ТКӨнүн чараларын киргизип жаткан максаттуу чакан жана орто ишканалар электр кубатын /ресурстарды 20% үнөмдөөгө жетишти



Долбоордун аягында өз билимдерин баа берген компаниялардын 50% билиминин / маалыматтуулугунун жогорку көрсөткүчтөрүн алып чыгышат.



HoReCa секторунун 50 чакан жана орто ишканасы ТКӨ/ЭНУ практикасын киргизип жатышат



HoReCa секторунун 50 чакан жана орто ишканасы каржылык уюмдар үчүн туруктуу бизнес пландарын жана сунуштарды иштеп чыгууда колдоого ээ болушту



10 компания жашыл каржылоого арыз берүү процес-синде, анын ичинде каржылоонун жаңы аспаптары аркылуу



20 чакан жана орто ишкана туризм чөйрөсүндө ТКӨ / ЭНУнун сертификациясын ыктыярдуу апробациялоого (байкап көрүүгө) катышат

■ Жүргүзүлүп жаткан саясий/коомдук талкуулардын алкагында даярдалган аналитикалык материалдардын, кеминде 10у чечим кабыл алган адамдар тарабынан талкууланат

■ Туризм чөйрөсүндөгү чакан жана орто ишканалар үчүн ТКӨ / ЭНУ 1-ыктыярдуу сертификациялоо схемасы ишке киргизилген

■ HoReCa секторунун чакан жана орто ишканалары, 1 жаңы аспапты кошуп алганда, ТКӨ / ЭНУ чараларын ишке ашыруу үчүн, жок дегенде, каржылоонун 5 вариантын билишет жана пайдалана алышат

■ 300,000 керектөөчүнүн туризм секторундагы ТКӨ / ЭНУ жөнүндө маалыматтуулукту жогорулатуу үчүн атайын иштелип чыккан санарип жана басма материалдарына жетүүлөрү бар

■ 5 окуу жайына окуу курстарына же окуу программаларына ТКӨ / ЭНУ киргизүү боюнча колдоо көрсөтүлөт

■ Жүргүзүлүп жаткан саясий / коомдук талкуулардын алкагында кеминде 10 аналитикалык материал (мисалы, позициялык документтер, сунуштары менен тармактык отчеттор, мыйзам долбоорлоруна комментарийлер) даярдалып, чечим кабыл алуучу адамдарга берилди

■ Кеминде 10 кыргыз саясатчысы ТКӨнүн моделдерин киргизүүнүн алдыңкы практикасын алмашуу боюнча Европанын эксперттери менен жолугушууларга катышат